




Особенности предмета «Я и МИР»

2025-2026 учебный год



Солошенко О.В.

*Коммерциялык максатта колдонууга болбойт /
Не использовать в коммерческих целях.*

Начальная школа 1-4



Начальная школа 1-6

Я ЛИЧНОСТЬ

Самопознание
Я и мое время
Личная безопасность

Я и моя семья
Я в обществе
Труд людей
Я гражданин Кыргызской
Республики
В мире финансов
В потоке информации
Безопасность в обществе

ОБЩЕСТВО

Я И МИР

Окружающий
природный мир

Безопасность в природе

Природа
моей страны

естествознание

Изменение содержания естественнонаучного направления в курсе предмета Я и МИР

1-4	
Содержательная линия	Тематические линии
Природа	Природа живая и неживая.
	«Зеленые навыки» и безопасность
	Человек-часть природы. ЗОЖ
	Как мы познаем мир




1-6	
Е с т е с т в о з н а н и е	Наше тело
	Быть здоровым
	Природа живая и неживая
	Животные. Растения
	Среда обитания
	Материалы, вещества, частицы
	Свет и темнота. Тени
	Электричество
	Энергия
	Силы. Измерение сил
	Полезные ископаемые. Горные породы.
	Магниты
	Звуки
	Земля и космос
	Как мы познаем мир
Природа моей страны	Окружающий природный мир
	Безопасность в природе

Начальная школа 1-6

Компетентности	Учебные предметы					
	1кл	2 кл	3 кл	4 кл	5 кл	6 кл
Социально-личностная	Я и мир	Я и мир	Я и мир	Я и мир	Я и мир	ЧИО
Безопасной жизнедеятельности						
Естественнонаучная					Естествознание	Естествознание
Экологическая						

Распределение учебных часов в начальной школе 2025-2026 уч.г.





Класс	Предмет	Количество часов
1 класс	Я и мир	4
2 класс	Я и мир	4

1-6 (12 летнее обуч.)

2-4 (11 летнее обуч.)

Класс	Предмет	Количество часов
2 класс	Я и мир	2
3 класс	Я и мир	2
4 класс	Я и мир	2





Ресурсы


№1. Бектурсун шаарда жашайт. Жайында ал ата-энеси менен биринчи жолу жайлоого келди. Ага жылдыздуу асман эң чоң таасир калтырды. Себеби, асманда жылдыздар аябай КӨП. Эмне үчүн шаарда түнкүсүн жылдыздар аз көрүнөрүн ойлонуп жаз.

№4. Күн системасынын планеталары бири-биринен көлөмү жана Күнгө карата жайгашкан аралыктары менен айырмаланат. Ар бир планета өзүнө таандык өзгөчөлүктөргө ээ. Планеталарга таандык мүнөздөмөлөрдү тап жана ✓ белгисин кой.

Коңул бур! Таблица ашыкча мүнөздөмөлөрдү камтышсаңыз мүмкүн.

	Жер	Сатурн	Меркурий	Венера
Элибизде аны «танкы жылдыз» деп аташат.				
Курамында кычкылтек бар планета.				
Топурагы кызылгүл күрөң түстө «кызыл планета».				
«Шакекчелери» бар гигант планета.				
«Эн илдам» планета				






УМК Естествознание

(12-ти летняя школа)



Иллюстративный
образец


УМК Естествознание (12-ти летняя школа)



Иллюстративный
образец



Особенности распределения материала в 1 классе



1 полугодие


2 полугодие

- социально-личностное направление
- естественнонаучное направление



Особенности распределения материала в 2 классе (12)

Количество часов в неделю





- социально-личностное направление
- естественнонаучное направление



1 кл

2025-2026

2 кл



3 кл

4 кл

2025-2026

Мен жана дүйнө
4-класс
1-чөйрөс

№1. Бектурсун шаарда жашайт. Жайында ал ата-энеси менен биринчи жолу жайлоого келди. Ага жылдыздуу асман эи чон таасир калтырды. Себеби, асманда жылдыздар абай КӨП. Эмне үчүн шаарда түнүсүн жылдыздар аз көрүнөрүн ойлонуп жаз.

№2. Айпери курбулары менен сейил бакка эс алууга чыгышты. Кыздар канча жылдыз көрө алышат? Бир туура жоопту белгиле.

- а) көп жылдыз
- б) эки жылдыз
- в) бир жылдыз
- г) жылдыз жок

№3. Кыргызстан – тоолуу өлкө. Адам тоолорго канчалык бийик чыккан сайын, ошончолук суук болот. Бул өзгөчө түнүсүн байкалат. Бирок, күн түн алмашканда баары өзгөрөт. Ал эми тоодого эч чон көрүнүч: кышында да күнгө күйүп калуу макымалдуулугу. Тоодо кызырм кетүүгө, ал тургай күйүп калууга 5-10 мүнөт жетишүү.



Бектурсундун танышманы жиберген, адамдын күнгө карата жүрүм-турум эрежелерин окуп көр. (Бектурсун алардын баары туура экенине көзү жетпейт).





Күндөн коргобой турган эки эрежени белгиле.

- а) Саат 11ден 15ке чейин ачык күндө көп жүрбө.
- б) Башыңды баш кийим менен корго.
- в) Бетинди жана дененин ачык жерлерин бат-баттан нымдп тур.
- г) Ак жүздүү адамдар күндө жүрсө көрүнүчтүү эмес.
- д) Көзүңдү коргоо үчүн күндөн коргоочу көз айнмак тагын.

№4. Күн системасынын планеталары бири-биринин көлөмү жана Күнгө карата жайгашкан аралыктары менен айырмаланат. Ар бир планета өзүнө таандык өзгөчөлүктөргө ээ. Планеталарга таандык мүнөздөмөлөрдү таб жана ✓ белгисин кой.

Көңүл бур! Таблица ашыкча мүнөздөмөлөрдү камтышы мүмкүн.

	Жер	Сатурн	Меркурий	Венера
Элибизде аны «таным жылдыз» деп аташат.				
Курамында кычкылтек бар планета.				
Топурагы кызылт күрөң түстө «кызыл планета».				
«Шакектелери» бар гигант планета.				
«Эн млдм» планета				



5 кл

2025-2026

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

5 класс

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в
раздел "Параметры".



Естествознание

Учебник

2-е Издание



Консультанты: д-р Рой ван ден Бринк-Бадген и д-р Тео Танг Ви • Автор: Александр Грей



Меняется
роль
учителя



Приоритетные педагогические технологии



- ✓ Игровые технологии
- ✓ Технология развивающего обучения
- ✓ Технологии проблемного обучения
- ✓ Дифференцированное обучение
- ✓ STEAM – технологии:
 - Технология развития критического мышления
 - Технологии исследовательской и проектной деятельности
 - Моделирование
 - Информационно-коммуникационные технологии

Формирование функциональной грамотности

Сизге жайында
жагымду жана
сонун эс алуу
каалайм!!!

Прекрасного
лета
и чудесных
каникул!!!

**БЛАГОДАРЮ
ЗА
ВНИМАНИЕ**

*Коммерциялык максатта колдонууга болбойт /
Не использовать в коммерческих целях.*